

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2023-жылдын 30-апрель айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	30/04/2023	30/04/2022	31/12/2022
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	4,609,284	2,403,879	3,695,391
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	4,036,613	4,023,504	6,097,432
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	17,413,886	10,308,143	15,676,771
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(165,481)	(67,832)	(73,791)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	17,248,405	10,240,310	15,602,980
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	3,495,607	2,508,816	1,390,564
Кайтарым "РЕПО" бүтүмдөрү боюнча дебитордук карыз	-	-	-
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	263,644	405,832	195,542
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(11,306)	(11,037)	(3,911)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	252,338	394,795	191,632
Кардарларга берилген кредиттер	17,439,384	14,627,700	16,425,695
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1,831,445)	(1,591,978)	(1,861,320)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	15,607,939	13,035,721	14,564,375
Негизги каражаттар	1,366,752	1,126,758	1,314,060
Материалдык эмес активдер	240,215	243,417	242,150
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	164,189	618,084	160,737
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	504,820	347,967	434,039
Башка активдер	2,127,994	1,355,055	2,550,350
Жыйынтыгында, активдер	49,654,156	36,298,308	46,243,710
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	1,240,162	703,321	1,340,439
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	32,585,271	23,286,043	31,376,770
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана алардан алынган кредиттер	3,467,069	1,990,239	1,606,605
Улуттук банктан алынган кредиттер	-	111,282	-
Башка тартылган каражаттар	2,383,141	2,174,438	2,443,221
Субординацияланган карыз	102,625	97,286	97,277
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	143,888	135,303	151,136
Төлөөгө каралган пайдадан салык	6,610	21,388	-
Башка милдеттенмелер	1,887,925	1,490,002	1,988,726
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	41,816,691	30,009,303	39,004,175
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1,531,600	1,436,775	1,499,400
Номиналдан үстөк салынган капитал	43,322	40,640	42,412
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	5,820,084	4,518,000	4,840,104
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	442,458	293,590	857,619
Жыйынтыгында, капитал	7,837,464	6,289,005	7,239,535
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	49,654,156	36,298,308	46,243,710

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Нурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2023-жылдын 30-апрель айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	30/04/2023	30/04/2022
Пайыздык кирешелер	1,237,346	736,789
Пайыздык чыгашалар	(480,935)	(290,905)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	756,411	445,883
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	(72,927)	34,531
Таза пайыздык кирешелер	683,484	480,414
Алынган комиссиялык төлөмдөр	388,812	188,260
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(224,910)	(117,187)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	372,246	228,856
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	-	-
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	61,485	25,905
Башка кирешелер	3,955	11,408
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	(33,693)	(190)
Пайыздык эмес таза кирешелер	567,894	337,053
Пайда салыгынан тышкары салыктар боюнча кам	-	-
Операциялык кирешелер	1,251,379	817,467
Операциялык чыгашалар	(748,828)	(489,419)
Операциялык иштен түшкөн пайда	502,551	328,048
Башка операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар	-	-
Салык алууга чейинки пайда	502,551	328,048
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(60,092)	(34,458)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	442,458	293,590
Башка чогуу алгандагы киреше	-	-
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	442,458	293,590

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Нурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2023-жылдын 30-апрель айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	7.7%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15%дан ашпаган чекте	0.1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	6.0%
Банк менен байланыштуу банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15%дан ашпаган чекте	13.2%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 12.5%	22.6%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 7.5%	22.1%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 6%	22.1%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 6%	12.5%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	79.8%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 29%	24.9%

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Нурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Ариф М. Али



Byron

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 30 апреля 2023 года (включительно)
 Единица измерения: тыс. сом

Ариф М. Али

Quinn

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ по состоянию на 30 апреля 2023 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Установленное значение норматива	Фактическое значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (K1.1)	не более 20%	7.7%
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (K1.2)	не более 15%	0.1%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (K1.3)	не более 30%	6.0%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (K1.4)	не более 15%	13.2%
Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1)	не менее 12.5%	22.6%
Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2)	не менее 7.5%	22.1%
Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K2.3)	не менее 6%	22.1%
Лeverаж (K2.4)	не менее 6%	12.5%
Норматив (показатель) ликвидности банка (K3.1)	не менее 45%	79.8%
Дополнительный запас капитала банка (индекс "буфер капитала")	не менее 29%	24.9%

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф М. Али

